

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-жылдын 31-мартына (кириштүү) карата

Юридикалык дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 31 марта 2024 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул.Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

№	(миң сом) 2024-ж. 31-марты 31 марта 2024 г.	2023-ж. 31-марты 31 марта 2023 г.	(тыс. сом) 2023-ж. 31-декабры 31 декабря 2023 г.	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1 Акча каражаттар	1 556 773	2 404 665	1 901 363	Денежные средства
КРУБнын эсептериндеги акча каражаттар	839 642	717 330	1 364 935	Денежные средства на счетах в НБКР
КРУБдагы депозиттер	1 422 398	813 708	743 675	Депозиты в НБКР
2 Банктардагы каражаттар	6 402 615	1 194 263	2 328 214	Средства в банках
3 Кардарларга берилген ссудалар	9 175 589	10 275 259	9 688 450	Ссуды предоставленные клиентам
Кардарлардын ссудалары боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резерв	(778 500)	(864 390)	(799 013)	Резерв на возможные потери по ссудам клиентов
Кардарларга берилген таза ссудалар	8 397 089	9 410 869	8 889 436	Чистые ссуды, предоставленные клиентам
Амортизацияланган наркы боюнча баалануучу баалуу кагаздарга инвестициялар	1 156 717	1 698 877	1 128 722	Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости за вычетом резерва по ожидаемым кредитным убыткам
6 Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 083 962	1 064 711	1 031 931	Основные средства и нематериальные активы
Кайра келүүчү РЕПО боюнча макулдашуулар	337 564	-	-	Соглашения по обратному РЕПО
Банктын менчигине өткөн кыймылсыз мүлк	62 203	89 105	82 029	Недвижимость перешедшая во владение банка
Пайда же чыгым аркылуу адилет наркы боюнча чагылдырылуучу финансылык активдер	472	-	-	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
8 Башка активдер	614 689	305 529	590 942	Прочие активы
9 Активдер, БАРДЫГЫ	21 874 123	17 699 056	18 061 247	ИТОГО активы
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10 Банктардын каражаттары	2 263 554	3 400 912	2 700 591	Средства банков
12 Кардарлардын эсептери	14 634 275	8 736 451	10 285 113	Счета клиентов
Башка карыз каражаттар	555 439	1 234 005	603 006	Прочие заемные средства
Пайда же чыгым аркылуу адилет наркы боюнча чагылдырылуучу финансылык милдеттенмелер	-	22	-	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
14 Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	84 463	79 194	83 082	Отложенные налоговые обязательства
Башка милдеттенмелер	425 081	614 440	541 896	Прочие обязательства
16 милдеттенмелер, БАРДЫГЫ	17 962 812	14 065 023	14 213 688	ИТОГО обязательства
КАПИТАЛ				КАПИТАЛ
17 Жөнөкөй акциялар формасындагы уставдык капитал	1 200 008	1 200 008	1 200 008	Уставный капитал в форме простых акций
21 Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн резервдери	1 782	1 429	1 429	Резервы для будущих потребностей банка
22 Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	198 037	202 313	199 113	Резервы по переоценке основных средств
25 Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 511 483	2 230 283	2 447 009	Нераспределенная прибыль
26 БАРДЫГЫ: капитал	3 911 310	3 634 033	3 847 559	ИТОГО: капитал
27 БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	21 874 123	17 699 056	18 061 247	ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ
Маалымат үчүн:				Справочно:
КРУБнын талаптарына ылайык кардарлардын ссудалары боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резерв	(1 191 895)	(1 291 926)	(1 197 066)	Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям НБКР
КРУБнын талаптарына ылайык калган активдер боюнча резервдер	(67 908)	(80 911)	76 543	Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР
КРУБнын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 095 041	1 780 208	2 020 909	Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкармалыгынын төрагасы

Чыныбаева А.Т.

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтери

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

131

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-жылдын 31-мартына (кириштүү) карата

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 марта 2024 года (включительно)

№	(миң.сом)		(тыс.сом)	
	2024-ж. 31-марты 31 марта 2024 г.	2023-ж. 31-марты 31 марта 2023 г.	2023-ж. 31-декабры 31 декабря 2023 г.	
1	405 867	369 148	1 520 260	Процентные доходы
2	(163 557)	(153 004)	(626 875)	Процентные расходы
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГОТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	242 311	216 144	893 385	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	24 782	35 166	104 164	Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам
5	267 093	251 310	997 549	ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
6	94 500	90 356	413 789	Комиссионные доходы
7	(107 693)	(82 086)	(385 768)	Комиссионные расходы
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	64 495	120 643	373 517	Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	1 951	4 281	(2 509)	Формирование резервов под обесценение по прочим операциям
9	10 455	6 785	39 327	Прочие доходы
10	63 707	139 979	438 356	ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
12	(256 668)	(238 428)	(1 017 503)	Операционные расходы
16	74 131	152 861	418 402	ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	(10 432)	(21 089)	(44 746)	Расходы по налогу на прибыль
18	63 699	131 772	373 656	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
Бир акцияга пайда	27	55	156	Прибыль на одну акцию
Маалымат үчүн: КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда	65 824	80 376	353 536	Справочно: Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкармалыгынын төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтери

Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"



31.

Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2024-жылдын 31-мартына (кириштүү) карата

Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 31 марта 2024 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	15.4%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15%дан ашык эмес	0.1%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	0.0%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	12.0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	18,9%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	19,4%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	19,4%	не менее 5%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	12,4%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	92.6%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0.0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	20%дан кем эмес	21,2%	не менее 20%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкармалыгынын төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтер



Чыныбаева А. Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

31.